

"Кумтөр Голд Компани" ЖАК үчүн жаңы эт азықтарын жеткируүгө

Техникалык тапшырма

№	Аталышы	Мүнөздөмөлөр	Таңгак	Болжолдуу жылдык керектөө
1	Койдун бүтүн эти (Ярка)	Биринчи категориядагы эт	Асып ташуу илмеги	58400 кг
2	Куйкаланган кой эти (бүтүн) (Ярка)	Биринчи категориядагы эт	Асып ташуу илмеги	3300 кг
3	Койдун куйкаланган башы	Биринчи категориядагы эт	Азык-түлүк пластигинен жасалган тик бурчтуу идиштер, штабелдик жүктөө	Зарыл болгондо
1	Этке таланттар		<ul style="list-style-type: none"> • 1-(биринчи) категориядагы эт, терминалык абалы – муздатылган, органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча: продуктка тиешелүү сырткы көрүнүшү, түсү, жыты. Эттин бети кызғылтымдан кочкул бордо түстө, караган таксыз; Майдын тусу ак, сарғыч же сары. Күйрук майынын минималдуу өлчөмү менен. • Бүтүн этте ички органдардын, жұлғундун, терисинин, кандын уюшу, булчук жана май тканынын чачылары, кир, канталаган жерлерине жана урунуп согулган жерлерине (гематомалар жана көгөргөндөр) болбош керек. • Куйкаланган койдун бүтүн эти жана куйкаланган башы бирдей куйкаланган, таза, чачтар жана кир жок болушу керек. • Илмекке илинип муздатылган абалда эти сактоо шарттары (сактагыч белмөдө абанын параметрлери): температура: -1 градус Цельсий; Салыштырмалуу нымдуулук: 85%. • Желин: Желин жаныбардын жынысын тастыктаган бир аз жүн менен койдун бүтүн этинде сакталыш керек. 	
2	Товардын сактоо мөөнөтүнө таланттар:		Муздатылган абалда эттин сактоо мөөнөтү (жеткируүнү кошкондо): 3 суткадан ашпаши керек.	
3	Товар сапатына таланттар:		Товардын сапаттык (керектөөчүлүк) касиеттерине жана техникалык шарттарда көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө туура келиши керек.	
4	Өндүрүштүк таланттар		Санитардык-гигиеналык таланттарга жооп берген жеке же ижарага алынган (ижара келишиминин көчүрмөсү) мал сооу цехинин жана өндүрүштүк цехтердин болушу керек.	
5	Документтерге таланттар:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ветеринардык кызматтан Евразия экономикалык биримдигинин 034/2013 "Эттин жана эт азықтарынын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентинин жана Бажы биримдигинин 021/2011 "Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин негизинде бир жолку ветеринардык күбелүү. 2. Ар бир бүтүн эт үчүн ветеринардык кызматтын лабораториялык текшерүү отчету; 3. Халал сертификаты (Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынан); 4. Ар бир бүтүн этте ветеринардык мөөр болуш керек. 	

6	Транспортко талаптар:	<p>Жеткирүүчүнүн транспорт каражаты колдонуудагы ченемдерге, стандарттарга жана эрежелерге ылайык муздаткыч менен эт азыктарын ташууга арналган болушу керек (продукцияны ташыган транспорт каражаттары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлүнөн алынган санитардык паспортко ээ болушу керек); Транспорт каражаттары бүтүн эттерди асып ташуу үчүн атайын илмек кармагычтар менен жабдылууга тийиш, айдоочу атайын кийим менен жабдылыши жана медициналык китечеси болушу керек, 16.05.2011 ППКР 225 тизмесине ылайык.</p> <p>Ташуу учурундагы температура режими 0 градустан +5 градуска чейин.</p> <p>Транспорт каражаттарынын ички жасалгалары нымдуу тазалоого жеткиликтүү жана самын, жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарга туруктуу болууга тийиш. Автотранспорт санитардык паспортто көрсөтүлгөн эт азыктарын ташуудан башка максаттарда пайдаланылбашы керек;</p> <p>Транспорт каражаттарынын техникалык абалы жана жабдуулугу: транспорт каражаты техникалык текшерүүдөн өтүшү керек, ошондой эле ОСАГО камсыздандыруу.</p> <p>Коопсуздук куру, сырткы жана ички көрүнүштү жаздыруучу видеорегистратор, дөңгөлөктөрдүн чынжырлары, авариялык белги, ерт өчүргүч, биринчи жардам аптечкасы, иштеген сары маяк менен жабдылыши керек.</p> <p>Айдоочунун Кыргыз Республикасынын аймагында жарактуу күбөлүгү болушу керек, иштөөгө кабыл алынганын тастыктаган медициналык экспертизадан өтүү, бийик тоолуу шарттарда, ошондой эле окутуу бөлүмүндө даярдыктан өтүшөт, күбөлүк алуу менен кендин аймагында айдоо.</p> <p>Айдоочуда ЖКК (бут кийим, атайын кийим, шлем, көз айнек) болушу керек.</p>
7	Жеткирүү талаптары:	<ul style="list-style-type: none"> • Продукцияны төмөнкү дарек боюнча жеткирүү: Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Кумтор кени • Жүктүү түшүрүү Сатып алуучу тарабынан ишке ашырылат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку свежей мясной продукции для
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

№	Наименование	Характеристики	Фасовка	Примерное годовое потребление
1	Баранина туша (Ярка)	Мясо первой категории	Подвес	58400 кг
2	Баранина опаленная (туша) (Ярка)	Мясо первой категории	Подвес	3300 кг

3	Баранья голова опаленная.	Мясо первой категории	Прямоугольные контейнеры из пищевого пластика, загрузка продукта штабелируемая	По мере необходимости
1	Требования к мясу		<ul style="list-style-type: none"> • Мясо 1-й (первой) категории, по термическому состоянию - охлаждённое, по органолептическим показателям: внешнему виду, цвету, запаху свойственному продукту. Поверхность мяса от розового до тёмно-бордового цвета, без потемнений; цвет жира - белый, желтоватый или желтый. С минимальным содержанием курдючного жира. • На тушах не допускается наличие остатков внутренних органов, спинного мозга, шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений, кровоподтёков и побитостей (гематомы и синяки). • Баранина опаленная и баранья голова опаленная должна быть равномерна опалена, чистой, без присутствия волос и загрязнений. • Условия хранения мяса в охлаждённом состоянии подвесом (параметры воздуха в камере хранения): температура: -1 градус по Цельсию; относительная влажность: 85%. • Вымя: на туще должно сохраняться вымя с небольшим участком шерсти, подтверждающим половую принадлежность животного. 	
2	Требования к срокам годности товара:		Срок годности мяса в охлаждённом состоянии (включая транспортировку): не более 3 суток.	
3	Требования к качеству товара:		Товар должен соответствовать качественным (потребительским) свойствам товара и характеристикам, указанным в техническом задании.	
4	Требования к производству		Наличие собственного или на условиях аренды (копия договора аренды), убойного и производственных цехов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.	
5	Требования к документации:		<ol style="list-style-type: none"> 5. Одноразовое ветеринарное свидетельство от ветеринарной службы и на основании Технического регламента Евразийского экономического союза 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" и технического регламента таможенного союза 021/2011г. "О безопасности пищевой продукции". 6. Протокол лабораторных испытаний от ветеринарной службы на каждую тушу; 7. Сертификат "Халал" (от уполномоченных органов органов КР); 8. Наличие ветеринарной печати на каждой туще. 	
6	Требования к транспорту:		Перевозка товара должна осуществляться транспортными средствами поставщика. Транспортное средство поставщика должно быть предназначено для осуществления перевозок мясной продукции с рефрижератором в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами (автотранспорт перевозящий продукцию, должен иметь санитарный паспорт от органов Госсанэпиднадзора КР; автотранспорт должен быть оборудован специальными крючковыми держателями для подвесной перевозки туш, водитель должен быть экипирован спец.одеждой и иметь медицинскую книжку, согласно перечню ППКР 225 от 16.05.2011). Температурный режим при транспортировке от 0 до +5 градусов.	

		<p>Внутренняя отделка автотранспорта должна быть доступной для проведения влажной уборки и устойчивой к действию мыло-моющих и дезинфицирующих средств, после каждой партии транспортировки продуктов автотранспорт должен подвергаться мытью с применением мыломоющих и дезинфицирующих средств. Авторанспорт не должен использоваться в других целях, кроме как для перевозки мясных продуктов, указанных в санитарном паспорте;</p> <p>Техническое состояние и оборудование транспортных средств: транспорт должен пройти тех осмотр, а также страхование ОСАГО.</p> <p>Должен быть оборудован исправными ремнями безопасности, видеорегистратор фиксирующий внешний и внутренний обзор, противооткатными башмаками, цепями противоскольжения, аварийным знаком, огнетушителем, аптечкой, работающим желтым проблесковым маячком.</p> <p>Водитель должен иметь действующие права по территории КР, пройти медицинский осмотр, подтверждающий допуск к работе в условиях высокогорья, также пройти тренинг в отделе обучения по вождению на территории рудника с получением сертификата.</p> <p>Водитель должен иметь СИЗ (ботинки, спец.одежда, каска, очки).</p>
7	Требования к доставке:	<ul style="list-style-type: none"> • Доставка продукции по адресу Иссык-кульская область, Джеты-Огузский р-н, рудник Кумтор • Разгрузка осуществляется силами Покупателя.